

Педагогикалык кенеш
тарабынан кабыл алынган

Байруқ № 31

« 30 » майт 2022 ж



БЕКИТЕМ

Мектеп жетекчisi

Каримов А.

майт

2022 ж

№46 «Багы-Шамал» жалпы орто билим берүүчү

мектебинин китеңкана боюнча ЖОБОСУ

1. Жалпы Жобо

Жобо мектеп китеңканасынын ишин уюштурат.

Китеңкана билимдин жана илимдин сапатын жогорулатууга көмөктөшөт.

Китеңкана мектептин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Китеңкананын ишин китеңканачы жүргүзөт.

Китеңкана өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын “Китеңкана иши жөнүндө мыйзамын” жана башка мыйзамдарды, мектеп Уставын, ушул Жобону жетекчиликке алат.

Китеңкана мектеп мөөрлөрүн, штамптарды жана бланктарды колдонот, ошондой эле өзүнүн атالышы жазылган штампка ээ.

Китеңкана кызматкерлеринин милдеттери, китеңкананын башчысы тарабынан иштелип чыккан жана мектеп директору тарабынан бекитилген кызматтык нускамалар менен аныкталат.

Китеңкана өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда мектептин түзүмдүк бөлүктөрү менен түздөн - түз иш алып барат.

Бул Жобо бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.

2. Китеңканын милдеттери:

Маалыматтык суроо-талаптарга ылайык, мектепте окуучулардын баардык категориялары үчүн толук жана ыкчам маалыматтык-библиографиялык кызматтарды көрсөтүү.

Мектеп профилинин маалыматтык мұктаждыктарына ылайык китеңкана фондусун түзүү.

Окуучулардын арасында китеңкана жана маалымат менен колдонуу маданиятын тарбиялоо;

Китеңканын тейлөө кызматын кеңейтүү, китеңкананын техникалык жабдылышынын негизинде алардын сапатын жогорулатуу, китеңканадагы маалыматтык процесстерди компьютерлештируү.

Окуучулардын адабиятка болгон мұктаждыктарын канааттандыруу үчүн башка китеңканалар, илимий-техникалык маалымат органдары ж.б мекемелер менен иш-чараларды уюштуруу жана кызматташуу.

3. Китеңканын функциялары

Окуучуларга карата көрсөтүлө турган кызматтар:

- “Каталогдор, картотекалар аркылуу китеңкана фондусунун курамы жөнүндө толук маалымат берет”.
- Окуучулардын суроо-талабына ылайык китеңканада жок болгон чыгармаларды жана башка документтерди башка китеңканалардан алат;

- мектептин илимий жана билим берүү ишине жардам берүү үчүн адабияттардын тизмесин түзөт;
- библиографиялык маалымдамаларды аткарат;
- китепканың фондундагы китеңіздөлөрүн жүргүзөт;
- окутуучулардын, окуучулардын жана изилдөөчүлөрүнүн маалыматтық муктаждыктарын аныктайт, изилдейт жана системалуу тактайт;
- окуучуларга маалыматтық колдоо көрсөтөт, китепканың маалымдамалык библиографиялык аппараттарында, маалымат тутумдарында жана маалымат базаларында багыт алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;

Билим берүү жана кесиптик программаларында, окуу пландарында жана окуу темаларында китеңтерди алуу тизмесин камсыз кылат.

Аймактык китепканалар менен иштешет, консультациялык жардам алат.

4. Түзүлүшү.

Китепканың башчысы мектеп директорунун буйругу менен дайындалат жана кызматтан бошотулат.

Китепканың башчысы мектеп директору тарабынан бекитилген штаттык бирдиктін негизинде иш алып барат.

Китепканың кызматкерлері мектеп директорунун буйругу менен китепканың башчысынын сунушу менен кызмат ордуна дайындалат.

Китепканың башчысы төмөнкү документтерди иштеп чыгат:

- китепкананың жөнүндө жобо;
- китепкананың пайдалануу эрежелери;
- учурдагы жылга иш планы;
- жылдың аяғындагы китепкананың ишин талдоо.

Китепкананың кызматкерлеринин эмгек маяналары, эмгек келишими менен жөнгө салынат, анын шарттары Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына туура келиши керек.

Китепканың курамына төмөнкүлөр кирет:

1. Жазылуу жана окуу залы
2. Электрондук ресурстар сектору (электрондук китепканы)
3. Китеп сактоо бөлүмү

4.7 Китепкананың иштөө убактысы:

- Мектептин ички эрежелерине ылайык аныкталат
- Окуучуларга кызмат көрсөтүлбөй турган санитардык күн.

5. Китепкананың укуктары:

Китепкананың түзүмүн, штаттык санын жана пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгып, мектеп директору тарабынан бекиттириүү;

Китепкананы пайдалануунун эрежелерине ылайык, окуучулар тараптан келтирген зияндын ордун толтуруунун түрлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктоо;

Белгиленген тартиптен башка китепканалар, уюмдар менен кат алышуу жүргүзүү;

Жоопкерчилик.

- китең фондусунун, техниканын жана шаймандардын сакталышы;
- эмгекти уюштуруу, эмгек жана өндүрүштүк тартипти сактоо;
- өз компетенциясынын чегинде функцияларды аткарғанга;
- китепканың кызматкерлеринин жоопкерчилиги кызматтык нускалар менен аныкталат.